

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинин алдындагы
Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар департаментинин
директорунун орун басары

Кагаздиев Н.М.

«12» август 2021-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА ФУРАСОЛ

Дары каражатынын соодадагы аталышы
Фурасол

Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА)
Жок

Дарынын түрү
Сырттан колдонуу үчүн эритмени даярдоого арналган порошок

Курамы
Бир баштыкчанын курамында
Таасир берүүчү зат: фуразидин калийи (Furazidinum) 100,0 мг;
Көмөкчү заттар: натрий хлориди 900,0 мг.
Бир баштыкчанын салмагы 1000,0 мг.

Сүрөттөмөсү
Кызгылт сары-күрөң түстөгү кесек порошок.

Фармадарылык тобу
Тери ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Антисептиктер жана дезинфекциялоочу дары каражаттары. Нитрофурандын туундулары.
АТХ Коду: D08AF

Фармакологиялык касиеттери
Фуразидин калийи – нитрофурандан алынган микробго каршы каражат. Оң грам коккаларга (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*), терс грам таякчаларына (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*) каршы натыйжалуу. Туруктуу – *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus spp.*, *Acinetobacter spp.*, көпчүлүк штаммдарга *Proteus spp.*, *Serratia spp.* Таасир

берүүчү механизми нуклеин кислотасынын ингибрид синтезделиши менен байланыштуу. Концентрациясына жараша бактерициддик же бактериостатикалык таасир берет.

Көпчүлүк бактерияларга каршы, бактериостатикалык концентрация 10-20 мкг/мл түзөт. Бактерициддик концентрация болжол менен 2 эсе жогору. Микроорганизмдердеги нитрофурандардын таасири менен дем алуу чынжыры жана трикарбон кислотасынын циклинин (Кребс цикли) активдүүлүгү басаңдап, башка биохимиялык процесстер бөгөт болуп, алардын чел кабыгынын же цитоплазмалык мембранасынын бузулушуна алып келет. Нитрофурандар комплекменттин титрин жана лейкоциттердин фагоцитоздук микроорганизмдерге жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Инфекциялык жана сезгенүү ооруларын комплекстүү дарылоо үчүн сырттан колдонулат

- ооз көңдөйүнө
- кулкун-тамагына
- жугуучу жаракаттарга (тери жана былжыр челдер).

Колдонуу жолу жана дозалары

Сырттан колдонуу үчүн.

Эритме колдонуу алдында даярдалат. Баштыкчанын курамын стакандагы (200 мл) ысык сууда эритип, жылуу эритмени оозду жана ооз көңдөйүн чайкоо үчүн күнүнө 2-3 жолу колдонуу керек.

Дары каражатынын эритмеси жаракаттарды жууш үчүн дагы колдонулат. Хирургиялык дарылоодон кийин, эритме түздөн-түз жаракаттын бетине андан кийин стерилденген марли таңгычын таңышат, же таңуучу материалга, андан кийин жаракатка сүйкөлөт. Күнүнө 2-3 жолу жаракаттын бетине сүйкөнүз.

Кыйыр таасирлери

- теринин аллергиялык реакциясы

Каршы көрсөтмөлөр

- калий фуразидинге же нитрофуран каражаттарына жогорку сезгичтик
- аллергиялык дерматит
- кош бойлуулук жана лактация мезгили
- 4 жашка чейинки балдар

Дарылык өз ара таасири

Антибиотиктер менен айкалышып, ал синергияны (биргелешкен таасир) көрсөтөт.

Дарылоо учурунда спирт ичимдиктерин ичкенде, теринин аллергиялык реакцияларынын пайда болуу ыктымалдыгы жогорулайт.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Сактык чаралары

Айрым учурларда аллергиялык реакциялардын өнүгүшү мүмкүн. Мындай учурда препаратты колдонууну токтотуп, дарыгерге кайрылуу керек.

Эритме колдонуунун алдында дароо даярдалат.

Даярдалган эритмени сактабаңыз.

Педиатрияда колдонуу

4 жашка чейинки балдар үчүн оозду жана тамакты чайкоо үчүн колдонбоңуз, анткени бала оозду жана тамакты кантип чайкоону билбейт.

Унаа каражаттарын же кооптуу механизмдерди башкарууга тийгизген таасири

Дары каражаты унаа каражатын же кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмүнө таасир бербейт.

Ашыкча доза

Аныкталган эмес.

Этияттык чаралары

Эритме терини сары түскө боёйт.

Сактоо мөөнөтү

5 жыл.

Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Сактоо шарттары

25°C дан жогору эмес аба табында, кургак жерде сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Чыгаруу формасы жана таңгагы

Ламинат баштыкчасында 1000,0 мг порошок.

5 же 15 ламинат баштыкчалары менен бирге картон кутуда колдонуу боюнча нускамасы бар.

Дарыканадан берүү шарты

Рецепт боюнча.

Өндүрүүчү жана каттоо күбөлүгүнүн ээси

«Олайнфарм» АК.

Дареги: Рупницу көч. 5, Олайне, LV-2114, Латвия.